


# Түгөлбай Сыдықбеков




КЫРГЫЗДЫН XX КЫЛЫМДАГЫ ЧЫГААН ЖАЗУУЧУСУ ЖАНА КООМДУК  
ИШМЕРИ, КЫРГЫЗ ЭЛ БААТЫРЫ.



Жазуучу Түгөлбай  
Сыдықбеков 1912-  
жылы Кыргызстандын аз  
ыркы Ысы-Көл  
облусуна караштуу Түп  
районундагы Кең-Суу  
айылында туулган.



- Кийинчөрээк өзүнүн мектепке бара элек кызы Динарага 15-апреңден 15-майга чейинки күндөрдү жазган кагаз тилкелеринин бириң суурдуртуп, ага негизденип, 14-май күнүн өзүнүн туулган күнү катары шарттуу түрдө тандап алган.
- 1928–1931-жж. Фрунзе шаарындагы (азыркы Бишкек шаарындагы) айыл чарба техникумунда, 1931-жылы Ашхабад шаарындагы Орто Азия зооветеринардық институтунда окуган.
- 1931–1936-жж. «Ленинчил жаш» гезитинде бөлүм башчы, 1937–1947-жж. Кыргызстан Жазуучулар Биримдигинин башкармалыгында адабий кеңешчи, 1949–1951-жж. Кыргыzmамбаста редактор болгон.
- 1970-80-жж. ортосунда Түгөлбай Сыдыкбеков "улутчул жазуучу" катары бейрасмий түрдө обо чогултулган, бирок анын бир кезде Сталиндик сыйлыкка ээ болгону гана аны толук куугунтуктоого жергиликтүү бийликтөрө мүмкүндүк берген эмес.



- Кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин ички сөз кампасына ылайык байтууга замандаштарын үндөгөн. Расмий бийлиkerди бул жааттагы өксүктөрү үчүн тайманбастан ачык сыңдаган. Ошондуктан аны совет доорундагы кыргыз диссиденти катары таанышат.
- Кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган, Элдик тилдин жана нарк-насилен нускалуу билерманы Т. Сыдыкбеков 1997-жылы 19-июлда Бишкек шаарында каза болду. Анын сөөгүн эл зор урмат, ызат менен үзатты.




# Чыгармачылығы

- Биринчи поэзиялық жыйнагы «Күрөш» деген ат менен 1933-жылы жарыкка чыккан.
- Т.Сыдықбеков «Манас» эпосун изилдөөгө жана басып чыгарууга көрүнүктүү салым кошуп, «Манас» – «Сейтек» эпосунун жыйынтыкталган вариантынын 3 томдугунун үчүнчү бөлүгүн редакциялаган жана басмага даярдаган. 1960-жылы басылып чыккан «Кыргыз совет адабиятынын тары-хый очерктеринин» башкы редактору болгон.
- Жазуучу «Манас жана Алмамбет» эпикалық драмасын (1942-ж.) (К. Раҳматуллин менен авторлош), «Күчтүү жүрөк», «Канжар», «Кыштак кожоюндары» аттуу пьесаларды жазган.

Т.Сыдыкбеков А.С.Пушкиндин, Н.А.Некрасовдун, Д.Бедныййдын, А.П.Чеховдун, А. Серафимовичтин, М.Шолоховдун ж. б. чыгармаларын кыргызчага которгон.



Сүрөткердин турмушунда “Көк асаба” романы өзгөчө тагдырдагы чыгарма болгон, ал Орхон-Эне-Сай доорундагы түрк элдеринин тарыхый басып өткөн жолун көркөм жалпылаштырууга алган, бул дал ошол тарыхыйлыгы менен тоталитардык доордун “кара сандыгына” кабылып, көп жыл окурмандарына жетпей жатып, заман бир аз оңолгондо гана 1989-жылы окурман колуна тийди.



# Сыйлықтары жана наамдары

- 1936-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.
- Кыргыз ССРинин Эл жазуучусу (1968-ж).
- Кыргыз ССРинин Илимдер Академиясынын анык мүчөсү (1954-ж).
- Т.Сыдықбековдун «Люди наших дней» деп аталган романына 1947-жылы 3 даражадагы Сталиндик сыйлық берилген, кийин ал сыйлық СССРдин мамлекеттик сыйлыгы болуп аталаған.
- Ленин, эки Эмгек Кызыл Туу, «Элдердин достугу» ордендері, СССРдин көп медалдары, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамоталары менен сыйланған.
- Эгемен Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Эл Баатыры" наамын түнгүч ирет алған.



Кыргыстандың почта маркасы, 2005-жыл